



ПРЕСС РЕЛИЗ

IWPR КЫРГЫЗСТАНДЫН КАБАРЧЫЛАРЫ ҮЧҮН АНАЛИТИКАЛЫК РАДИОЖУРНАЛИСТИКА БОЮНЧА ТРЕНИНГ ӨТКӨРДҮ

БИШКЕК, 2 март 2015-ж.

Кыргызстандагы Согушту жана тынчтыкты чагылдыруу боюнча институтун өкүлчүлүгү (IWPR) Бишкектик жана облустук ЖМКнын журналисттери үчүн “Аналитикалык радиопакет” деген аталыштагы тренинг өткөрдү.

Окутуу Европа Биримдиги жана Норвегия Өкмөтү тарабынан каржыланган «Демократиялык реформаларды сүрөмөлөө үчүн журналистикалык практикаларды калыптандыруу: укук коргоочу уюмдардын, мамлекеттик институттардын жана ЖМКнын ортосундагы аракеттешүүнү жолго салуу» деген долбоордун алкагында өткөрүлдү.



Катышуучулар эки күн ичинде журналистиканын жаңылык жана аналитикалык жанрында пайдаланылуучу ар түрдүү радиоформаттар жөнүндө, жергиликтүү радионун эфириндеги кеңейтилген жана социалдык багытталган сюжеттердин маанилүүлүгү, монтаждын жана башка техникалык аспектер жөнүндө IWPR Радиодогу журналисттер жетекчиликке алган стандарттар жана принциптер жөнүндө билишти.

Репортерлор алынган тажрыйбаларын практикада бекемдешти; аналитикалык сюжеттерди даярдоодо өздөштүрүштү, ошону менен катар монтаждын жаңы усулдарын үйрөнүп, билгендерин жаңылашты, жана башка техникалык аспектерди үйрөнүп жана өздөштүрүштү. Күндүн аягында даярдалган материалдар катышуучулар жана тренерлер тарабынан талданып, талкууланды, авторлорго кеп-кенештер берилди.

Окутуунун мыкты катышуучулары Радио IWPR менен кызматташууга чакырылды (<http://cabar.asia/kyrgyzstan>).

«Тренингде мен радиосюжеттердин ар түрдүү форматтары менен тааныштым, аларды жумушта пайдаланса болот экен, окуунун практикага багытталгандыгы болду. Жаңы маалымат, IWPR окуткан стилдер жана стандарттардын иште бекемделип калгандыгы абдан маанилүү, алар негизги басымды практикага жасагандыгы жакшы болгон», - деп өз ою менен бөлүштү Ош шаарындагы «Ынтымак» ОРТРКнын журналисти Ош Алтынай Балтабаева.

IWPR аналитикалык радиопакетин өндүрүү» окутуу семинарынын тренерлери болуп радиожурналистикада тажрыйбалуу тренерлер жана белгилүү журналисттер – IWPR радиодолбоорунун редактору Мээрим Асаналы жана RFE/RL, IWPR, КТРК иштеген журналист, медиаэксперт Каарманбек Кулуев болушту.

«Биздин мамлекеттеги, радио лидерлик позицияда турган жердеги жашоочулар сапаттуу жана каныккан маалымат продуктыларына жеткиликтүү болушу абдан маанилүү. Азырынча



Кыргызстандын көптөгөн радиостанциялары кыска жаңылыктарды жана көлөмдүү ток-шоуларды даярдоого көңүл коюшууда, – деп белгилейт IWPR радиодолбоорунун редактору Мээрим Асаналы.– Угарман тигил же бул проблема жөнүндө объективдүү жана ар тараптуу билим ала турган, өзүнүн талаптарын канааттандыраарлык терең сюжеттерди даярдоонун үстүнөн иштеген адам аз. Радио IWPR так ушул нерсе менен алектенет жана биз бул форматтарды колдон келишинче көп жергиликтүү репортерлор билип алса жана өзүнүн радиостанцияларынын ишинде пайдаланса деп самайбыз».

Тренингге Ош, Баткен, Ысык-Көл, Талас, Нарын жана Чүй облустарында жана Бишкек

шаарындагы ар кандай радиостанцияларда, телеканалдарда жана Интернет-басылмаларда иштеген тажрыйбалуу репортерлор болушту.

Окутуу Бишкекте, Кыргызстандагы согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институттун (IWPR) өкүлчүлүгүнүн кеңсесинде 21-22-февралда өттү.

IWPR кийинки иш-чаралары жөнүндө маалымат боюнча кабардар болуш үчүн www.cabar.asia сайтына, Фэйсбуктагы (<https://www.facebook.com/pages/IWPR-Kyrgyzstan/273161242879600?ref=hl>) жана Твиттердеги баракчага кирип (<https://twitter.com/iwprkg>) кошулуңуз.

Уюм жөнүндө: согушту жана тынчтыкты чагылдыруу боюнча Институтту (IWPR) – дүйнө жүзү боюнча кризистик региондогу кырдаалдарды чагылдыруу жана жергиликтүү ЖМКларды колдоо менен алектенген британиялык коммерциялык эмес медиа-уюм. Кыргызстанда IWPR 1999-жылдан бери иштеп жатат.

INSTITUTE FOR WAR & PEACE REPORTING



Проект реализуется
Институтом по
освещению войны и мира

Представительство IWPR в КР
Кыргызская Республика
г. Бишкек 720001
ул. Киевская 114/2 - 1
Тел: +(996 312) 313 411
Факс: +(996 312) 312 955
iwpr.kyrgyzstan@iwpr.net
<http://www.iwpr.net>
<http://www.cabar.asia>



Проект финансируется
Европейским Союзом



Правительством
Норвегии

Представительство Европейского Союза в Кыргызской
Республике

Бульвар Эркиндик 21, Бизнес центр "Орион", 5й этаж,
Бишкек, 720040, Кыргызская Республика

Телефон: +996 312 26 10 00
факс: +996 312 26 10 07

Email: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu

Website: <http://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyzstan>
Facebook: <http://www.facebook.com/eudelkg>

Европейский Союз включает в себя 28 государств-членов, объединивших передовые достижения, ресурсы и судьбы своих народов. На протяжении 60 лет совместными усилиями им удалось создать зону стабильности, демократии и устойчивого развития, сохранив при этом культурное многообразие, личные свободы и атмосферу терпимости. Европейский Союз неуклонно стремится передавать и приобщать к своим достижениям и ценностям страны и народы, находящиеся за его пределами.